

Санариптештирүү ишке ашууда

17-январда Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына барып, Маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун (Дата борбор) иши менен таанышты.

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Дата борбор дүйнөгө таанымал эл аралык көз карандысыз Uptime Institute уюмунун тастыктамалоосунан өткөн Борбор Азиядагы жалгыз борбор экенин билдирди.

Президент банк секторун санариптештирүү өлкөнү санариптик трансформациялоо боюнча мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири жана санариптик экономиканы куруунун ажырагыс бөлүгү экенин өзгөчө белгиледи. Анын пикиринде, Дата борбордун ишке кириши - Улуттук банктын санариптештирүүнүн алкагында кошкон зор салымы.

«Мындай масштабдуу долбоордун жергиликтүү компания тарабынан ишке ашырылганы абдан кубандырат. Биздин АйТи-адистерибиздин дарамети чон, эгерде зарыл колдоо болсо, алар көптөгөн долбоорлорду ишке ашыра алышат», — деди С.Жээнбеков.

Мамлекет башчы Дата борбордун ишке кириши жалпы эле банк системасынын маалыматтар менен алмашуу коопсуздугун жогорулатырын кошумчалады.

«Эң негизгиси, Дата борбордун ишке кириши жарандарыбыздын банк системасына болгон ишенимин арттырат. Ошондой эле региондордогу жана элетте жашаган калк үчүн банк жана финансы кызматта-

рын көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууга өбөлгө болоруна ишенем», — деди Президент.

Улуттук банктын төрагасы Т.Абдыгуловдун айтымында, Дата борбор УБнын негизги милдеттерин аткаруу — төлөмдөр жана соода системаларынын, мамлекеттер аралык төлөмдөр жана эсептешүүлөр, банк көзөмөлү алкагында банк отчеттуулугун алуу жана иштеп чыгуу системасынын, электрондук документ жүгүртүү, «Түндүк» ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу маалымат алмашууну уюштуруу системасынын, банктын ички операциялык ишмердиги үчүн системалардын иштөөсүн камсыз кылуу ж. б. үчүн иштелип чыккан. Ал эң жогорку деңгээлдеги ишенимдүүлүгү, коопсуздугу жана үзгүлтүксүз иштөө жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат.

Бардык негизги системаларды кайталоо электр кубаттуулугу өчүп калганда Да-

та борбордун жабдууларынын чектелбеген мөөнөткө үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылат. Бул өлкөнүн банк жана төлөмдөр системаларынын ишинин туруктуулугун бир кыйла жогорулатат.

Т.Абдыгулов үстүбүздөгү жылы бир катар маанилүү иш-чаралар пландалганын да билдирди. Учурда Мамлекеттик каттоо кызматы жана Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети сыяктуу тийиштүү түзүмдөр менен жарандар үчүн алыстан идентификациялоо кызматын көрсөтүү боюнча пландар талкууланып жатат. Эгерде бул ишке ашса, жарандар чөнтөк

телефону аркылуу өздүгүн аныктап, мамлекеттик жана финансылык кызматтарды ала алышат. Долбоорду сынамык ишке ашыруу 6 айдын ичинде башталып, 2020-жылдын аягына чейин толук ишке киргизүү күтүлүүдө.

С.Жээнбеков Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү менен маектешүү учурунда банк секторунун, анын ичинде аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагындагы көрсөткүчтөрүн оң баалады. Бул багыттагы ишти улантуу жана күчөтүү зарылдыгын белгиледи.

